

БЕКИТЕМИН

**№94 мектебинин директорунун
милдетин аткаруучу**

 Акыгулова К.К
« 29 » 08 2022 жыл



*Административдик Чарба иштери
боюнча директордун орун басарынын
2022-2023 окуу жылына карата*

иши планы

Бишкек-2023

1-БӨЛҮМ

АЧ боюнча директордун орун басарынын өз ара аракети.

Ишмердүүлүктүн түрү	Аткаруу мөөнөтү	Жоопту	Отчеттун формасы
Предметтик кабинеттердин, имараттын жана мектептин айланасынын даярдыгын текшерүүнү уюштуруу			
Жаңы окуу жылына	Августтун 1 декадасында	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Күзгү, кышкы сезондорго даярдык	октябрь, январь.	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Жаңы жылдык иш чарапарга	декабрь	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Планды түзүү үчүн арыздарды чөгүлтүү			
окуу жылындагы ремонт иштери жүргүшүү	Күн сайын	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
материалдык-техникалык жана окуу-методикалык окуу процессин өнүктүрүүнүн планы	Жылына бир жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
конкурстарга катышиуу			
жаңы жылдык жасалгаларда иштөө	декабрь	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
жаз жана куз айларындагы мектептин терриориясын тазалоо айлыктарды уюштуруу	Жылына 2 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Көргөзмө агитациянын дизайндарын жасалгалоо (стенддер)			
эвакуация пландары	Жылына 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
өрткө каршы коопсуздук	Жылына 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
СанПин. эрежелери	Жылына 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Эмгекти коргоо жана технология коопсуздугуу	Жылына ө 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	

2-БӨЛҮМ

АЧиштери боюнча директордун орун басарынын административик-чарбалык жана финансыйлык-чарбалык иштери.

Иштин түрлөрүнө ылайык подряддык уюмдардын тизмеси менен жана жасал турган иштери менен таанышшуу	Тендердин өтүшүнө жараша	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Ремонттун планын орундаатуу	Каржылоонун түшүнө жараша	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Жумуш аткаруу жана товарларды алыш келүү боюнча калишимдерди түзүү	Каржылоонун түшүнө жараша	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Материалдык-чарбалык буюмдар, жуучу каражаттар ж.б.эсептен чыгаруу боюнча уюштуруу иштерин жүргүзүү.	Бир кварталда 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	Акт, ведомость.
Окуу жайдын материалдык-техникалык базасынын өзгөрүү динамикасына көз салуу жана башкаруу процесси.	Бир жылда 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Эмеректерди, спорттук шаймандарды сатып алууга заказдарды аткаруу.	Каржылоонун түшүшнө жараша.	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Негизги каражаттардын баалуулуктарын инвентаризациядан өткөрүү максатында, инвентаризациялоого катышуу.	Бир жыда 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Материалдык баалуулуктарды мектептин фондuna каттоо.	Материалдык баалуулугунун түшүшнө жараша	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	накладные, счет-фактура и др.
Канцелярдык товарларды жана чарбалык буюмдарды сатып алуу	Каржылоонун түшүшнө жараша	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Өткөн жана учурдагы жылдагы келишимдер боюнча чарбалык ишти талдоо.	Бир жылда 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	

3-БӨЛҮК
Кызматкерлер менен иштөө

Кызматкерлердин чогулуштарын өткөрүү			
Санэпид жана башка органдардын буйрууларын аткарылыши	мүмкүн болушунча	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Санитардык-гигиеналык талаптарды сатып алган жабдууларын сактоо	дайыма	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Турмуш-тиричилик жабдууларын маркалоо	Ар бир кварталда 1жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Кызматкерлер (техникалык персонал) менен эрежелерди сактоо боюнча инструктаждарды өткөрүү			
Ички эмгек тартиби	Май, август.	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Жумушта ёрт коопсуздугу боюнча иш чараптар	Май, август.	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Электр коопсуздугубоюнча иш чараптар	Май, август.	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Жумушордунда коопсуздук боюнча нускаманы дагы бириret тааныштыруу	Май, август.	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Мектептин көнжек кызматкерлерин камсыздоо			
Чарбалык инвентаризация менен	Ар бир кварталда 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Кир жуугучтар жана тазалагычтар менен	Ар бир кварталда 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	
Жеке коргонуу каражаттары менен камсыздоо	Ар бир кварталда 1 жолу	АЧ иштери боюнча директордун орун басары	

ЦИКЛОГРАММА

Иш чара	Откөрүү мөнөтү
Кароолчунун графиги	Ар бир айда 1 жолу
Эргүү графиги	Март
Терроризм жана өр коопсуздугунун максатында имаратты жана мектептин коросун айланып өтүү	Күн сайын
Кенже персоналды медициналык кароону уюштуруу	Ар бир жылдын август айларында
Имаратты тейлөөнү уюштуруу	Сураныч боюнча
Негизги жана материалдык каражаттарды эсептен чыгаруу	Ар бир кварталда 1 жолу
Материалдык баалоолуктарды каттоо	Абалына жараша
Мектепти жаңы окуу жылына даярдоо (ондоо)	Июль, август
Өрт өчүргүчтөрдү текшерүү (тараза менен)	Июль
Имаратты жалпы тазалоо	Каникул учурунда
Тех-персоналдар менен чогулуштар	Керек учурларда
келишимдер, муниципалдык келишимдер контролдоо жана контракттарды каттоо, кошуу.	Келишимдердин болушуна зараша
Техперсоналдын иштерин көзөмөлдөө	Күн сайын
Мектептин ички тартиптин сакталышын көзөмөлдөө.	Күн сайын
Электр эсептегичтердин көрсөткүчтөрүн жазып, РББ жөнөтүү	Ар бир айдын аягында.